



**Советтер Союзунун Баатыры
генерал-майор Д. Асанов атындагы
Кыргыз улуттук аскер лицейи
жана
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин
ортосундагы
кызматташтык жөнүндө
МЕМОРАНДУМдун долбору**



Бишкек шаары

2022-жылдын 15 сентябры

Советтер Союзунун Баатыры генерал-майор Д. А. Асанов атындагы аскер лицейинин (КУАЛ) башчысынын атынан полковник Мамбетсеитов Иман Бейшебаевич жана Кыргыз-Түрк «Манас» Университетинин (мындан ары КТМУ) атынан Ректор Алпаслан Жейлан жана Биринчи проректор Кулмырзаев Асылбек Атамырзаевич, мындан ары Тараптар деп аталып, маалыматтык технологиялар, математика тармагында билимди өнүктүрүүдөгү өз ара кызыкчылык бар экендигин эске алышып, жогорку деңгээлде программалоо, математикадан толук жана сапаттуу билим алууга багытталган төмөнкүлөр тууралуу кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту.

1. Меморандумдун максаты жана объектиси

1.1. Тараптар IT-индустриясынын, математиканын ар түрдүү сегменттери боюнча билим берүү жаатында мамлекеттик жана эл аралык стандарттарга ылайык кызматташтыктарды жүзөгө ашырышышат жана өнүктүрүшөт.

1.2. Меморандумдун алкагындагы кызматташтык ар бир тарап үчүн иштин маанилүү багыты экенине Тараптар макулдугун билдиришет жана ушул Меморандумдун жоболорун максималдуу ишке ашыруу үчүн күчтөрдү бириктирүүгө даяр экенин билдиришет.

2. Кызматташтыктын формалары

2.1. Учурдагы Меморандумдун алкагында Тараптардын кызматташтыгы кийинки иш-чараларда ишке ашырылат:

- КТМУ же КУАЛ базасында заманбап технологиялар жана математика багытындагы мураскерлерди окутуу боюнча КТМУнун кызмат көрсөтүүсү;
- семинарларды, конференцияларды жана форумдарды биргелешип уюштуруу;
- билимди өркүндөтүү алкагында Тараптардын бири-бирине усулдук жана башка жардамдарды көрсөтүү;

2.2. Тараптардын кызматташтыгы учурдагы Меморандумду ишке ашыруу максатында өз ара макулдашылган башка формада ишке ашырышылышы мүмкүн.

3. Кызматташтыкты уюштуруу

3.1. Ар бир Тарап учурдагы Меморандум жоболорун ыкчам түрдө ишке ашыруу боюнча ишти координациялоо үчүн жооптуу адамды дайындайт.

3.2. Тараптар кызматташтыктын негизги багыттын ишке ашыруу үчүн Меморандум алкагында аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга милдеттендирилет.

3.3. Тараптар өздөрүнүн ишмердүүлүгүнүн координациялоо менен бирге окутуунун катышуучуларына толук колдоо көрсөтүүгө милдеттендирилет.

3.4. Тараптар окутуу процессинде катышуучулардын арыздарында жана кайрылууларында, учурдагы Меморандумга тиешелүү маалыматтарды алмаша алышат.

4. Талаш-тартыштарды чечүү

4.1. Учурдагы Меморандумдун жоболорун аткарууда келип чыккан талаш-тартыштар сүйлөшүүлөр жана макулдашуу аркылуу чечилүүгө ылайык.

5. Жыйынтыктоочу жоболор

- 5.1. Учурдагы Меморандум ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.
- 5.2. Меморандумдун иштөө мөөнөтүн ар бир Тарап жазуу түрүндөгү билдирүү менен токтото алат.
- 5.3. Учурдагы Меморандумга киргизиле турган өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу түрүндө аткарылып жана Тараптар жактан кол коюлгандан кийин анык болот.
- 5.4. Учурдагы Меморандум Тараптар үчүн юридикалык жактан милдеттүү эмес, кызмат берүү үчүн келишим түзүүгө Тараптарга милдеттерди жүктөбөйт жана эч кандай жагдайларда алдын ала түзүлүүчү келишим катары каралышы мүмкүн эмес.
- 5.5. Эгерде Тараптар Меморандум алкагында кызматташтыктын белгиленген жыйынтыгына жетишпесе, анда алар учурдагы Меморандум шарттарын кайрадан карап чыгышат жана Тараптарды канааттандыра турган жана кызматташтыктын жыйынтыгын камчыздай турган жаны Меморандумду түзүүгө аракет кылышат.
- 5.6. Меморандум кыргыз жана түрк тилдеринде ар бир тарап үчүн бирден нускада түзүлүп, ар бири бирдей күчкө ээ.

Кыргыз улуттук аскер лицейи

Бишкек шаары, Тыналиев көч. 1
Тел: 0312-30-80-55
Факс: 0312-49-24-56

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти №56
Тел: 0312-5419-41
Факс: 0312-54-19-35



И.Б. Мамбетсентов



А.А.Кулмырзаев

А.Жейлан